

84(2=44. 2/6  
МЗ92

В.Маяковский



Мен -  
Советский  
Союзтың

ГРАЖДАНИНИ



1928  
A. J. H. -  
A. J. H. -  
A. J. H. -  
A. J. H. -



19  
1199  
Б.Маяковский



Мен -

Советский  
Союзтын

ГРАЖДАНИИ

Горно-Алтайская областная  
БИБЛИОТЕКА

ТУУЛУ АЛТАЙДЫН  
БИЧИКТЕР ЧЫГАРАР ИЗДАТЕЛЬСТВОЫ  
г. Горно-Алтайск. 1963

84 (z=4+1, 2/6-5  
M392

5-MBB-M-C.E.T

## МАЯКОВСКИЙ ЛЕ АЛТАЙ ПОЭЗИЯ

Улу советский поэттінг Владимир Маяковскийдінг творчествозы телекейлиқ поэзияда көрүмжилу јерде турат. Эмдиги ойдо јердинг үстүндө пропрессивный поэттер ортодо Улу Октябрьский социалистический революцияныг бу атту-чуулу кожончызы кире тоомжылу ла күндулұ оскö поэт јок. Жирмезинчи јусылдыктың телекейлиқ поэзиязына кемнинг де творчествозы ол кире салтар јетирбесен. Маяковский ишкүчиле јаткан албатының јаймы ла ырызы учун тартыжуга кёдүрилген эмдиги поэзияның јуучыл маанызы боло берген.

Советский писательдердинг Экинчи съездинде бойының куучынында јарлу французский писатель Луи Арагон Маяковскийдінг телекейлиқ учурлы керегінде мынайда сурекей јакшы айткан: «Бистинг байдынг эң бийик кемине кёдүрилип, бастыра телекейдин поэттерининг аярузыны бойына ууландырган книжи — Владимир Маяковский... Владимир Маяковский — јадын-јурумнинг ичкері алтаар ѡолын јарысыл турған маяк».

Бу маяктың одын Улу Октябрь күйдүрген. Маяковскийди революциядан айрыырга күч. Поэт ого «бойының унгур ийдезин бастыразын» берген. Маяковскийдінг сурекей јаан поэтический таланты коммунизмнинг качан да жентулу идеяларыла биригип, бойының праволоры учун тартышкан революционный албатыга керекту жаңы поэзияны баштаган. Маяковскийдінг телекейлиқ учурлы шак онызында; мынанг улам ол бастыра телекейдин эмдиги поэзиязына јаан салтарын јетирген. Маяковскийдінг поэзиязы јарлу французский писательге Луи Арагонго реалистический искусствоның кең ѡолына кирил

аларага болушкан, оноң уренгит, чилийский поэт Пабло Неруда ёскон, оның, революцияның кожончызының, жолыла жакшынак турецкий поэт Назым Хикмет барган. Бойлорын Маяковскийдин уренчктери деп адап турган оноң до бокө ондор, жустер тоолу поэттерди адаарга жараар.

Улу советский поэттинг ады бастыра јер-телекейде жарлу. Оның үлгерлери ёсқо ороондордың 39 тилине кочтурилген. Оның кепке базылып чыккан бичиктеринин текши тиражы 40 миллион экземпляр.

Жарлу азербайджан поэт Самед Вургун бир тушта Маяковскийди поэтический командарм деп адаган.

Прагадан, Римнен ле Москвадан  
Поэттер јуулжып, јергелей тұрзын!  
Бистинг командаарм — Владимир Маяковский.  
Ончобыс жаттанбас, бек улус болзын!  
Икери, поэттер! Ийделу колдорыста,  
Ойләрдің көжөбзин кеіг ачалы!  
Келер ойләрбөл Лениннің маанаизыла  
Большевиктер болуп, жегұлу киреді!

Маяковскийдин ады империалистический канзырак айдарла тартышкан ончо прогрессивный поэттерди бириктірет.

Маяковскийдин творчествозы анчадала бистинг ороонның поэзиязына жаан салтарын жетирген. Оның үлгерлери СССР-диг 57 албатызының түлдерине кочтурилген, кажы ла албатызының поэзиязына оның ийделу таланттының жаркыны чалыған. Маяковскийде «Казань» деп јилбулу улгер бар; ондо поэт оның «Сол марш» деген улгерин татарлар, марилер, чуваштар бойлорының тилиле қычырып турганын суұнчилу темдектейт. Ол бистинг ороонның албатыларының культуразы өзүп, олор бил гирге, искусства тартынып, ёрө өзүп турганына оморкойт.

Докту, туреңи  
                          јуртаган албатылар,  
Нралдың тошторына  
                          кысталған албатылар,  
Эжикти ачып,  
                          штурмга бардылар,  
Культураның таш шибеезин  
                          јуладылар.

Маяковскийдин творчествозы јнит алтай да поэзияга салтарын јетиргенинде алансуу јок. 20-чи јылдарда, јаигы алтай поэзия төзбилип, поэттер јаигы кеберлер бедреп тургулаарда, Маяковскийдинг творчествозы олорго јаан јомолто болгон. Алтай поэттер ого темежип, кол агитационный, қычыру улгерлер бичигендөр. П. А. Чагат-Строев онын туузыларынан уренип, бойынын «Кара-Корум» деген туузызын чүмдеген. Чагат-Строев, Маяковский чилем ок, революцияны ла гражданский јууны көнгиде, исторически чындык, идейный ууландырулу эдин көргүзет. Онын туузызынын төс геройы—бастыра албаты. Поэт албатыла кожо бирлик болуп, онын тартыжузына, јенүүлерине акту јүргинен оморкот, суунет. Пи кучиле јаткандардын улу башчызы, бастыра албатылардын јоктуларынын эң јуук најызы В. И. Ленин јада каларда, В. Маяковский «Владимир Ильич Ленин» деп бойынын эң артык туузызын бичиген. Ленин керегинде тема боско до албатылардын, ол тоодо алтай да албатынын, поэзиязына кирген. Чагат-Строев бастыра алтай албатынын адынан Ленинди алкаган:

Алтай бистер алкап јадыбыс:  
Алтын сөбгиг амыр болзын,  
Мөнкүн сөбгиг мөнкү болзын!  
Баштап берген партияян  
Баштап турзын уйеликке!  
Төзөп берген Совет јаңын  
Эзэн турзын зленчикке!...

30-чи јылдардын баштапкы јарымында Маяковскийдинг произведенелерин алтай тилге көчүрери башталган. 1934 јылда И. Тюмак онын «Аштыг тужумине марш» деген улгерин, бу ок јылда И. Аргаков «Классовый штурм јузи» деген улгерден узук көчургендөр. Бу юйдөн ала Маяковскийдинг улгерлери алтай тилге там ла юптөдө көчүрилген. Алтай балдар төрөл тиллиле онын «Кем болор?», «Жакшы дегени не, јаман дегени не», «Жакшы мылтыктар аларыс», онон до боско улгерлери кычырадылар.

Је Маяковскийдинг ийделү сөстөри алтай тилле анча дала бежен јылдарда тыңыда угулган. 1957 јылда национальный издательство Маяковскийдинг Владимир Кучияк көчурген улгерлеринин јуунтызын кепке базын чыгарган. Јуунтыга он беш улгер, «Владимир Ильич Ленин» ле «Жакшы!» деген туузыларынан эки узук кир

ген. Үлгөрлердег «Советский паспорт керегинде улгер», «Сол марш», «Кузнецстрой ло Кузнецктиң улусы керегинде куучын», «Эң артык улгер», «Улай ла јуундап турғандар», «Аш түжумине марш», «Казань», оноң до б скоблори кочурилген. Бу алтай албатының культурный јурүминде јаан учурлу керек болгон.

Алтай поэзияның баштапкы улгерчилерининг бирузи Павел Кучияк Маяковскийдинг творчествозынаң көп болуш алган. Ол революцияның поэдиненг јадын-јүрүмди ээзи кижинин көзиле көрөрине, коммунизмниң јарығы на ѡол ачып турған јаңы керектерди кожондоорына уренген.

Оның улгерлери, Маяковскийдий чилеп ок, јадын-јүрүмниң эң учурлу суректары керегинде чүмделген, ол бойының уредучизиндей јуучыл тартыжаачы болгон.

Маяковский «күнүң ле эрчимдү тартыжып, тураалар, заводтор төзөп турғандарла кожо» ичкери алтап, олорды кожондогон болзо, Кучияк анайды ок бойының Туул Алтайында социалистичеокий строительствоны, советский улус Чамалдың гидростанциязын тургусканын, Ка дынды кечире күр салганын, «сырты бүктелбес ѡолдор» јазаганын, Ороктойдың чоокыр мраморын Москвани кееркеде чүмдеерге тартқанын көргүзет. Совет улусы нени де јеңгип чыгар, қандай ла буудакты өдөр. «Ак көбүги кайнаган Чамалды» олор «үйгендеп» алганың поэт јаркынду, чокум көргүзет:

Совет улусы јеңгип шыманды,  
Турген Чамалдың шулмус суузын  
Тар эжиктен өткүрди.  
Большевиктердин ийделү колдоры  
Бектеп тутты сени, Чамал!  
Эмдик бойын јобожыйла,  
Биске болуштын, тузалу Чамал!

Маяковский јирмезинчи јылдарда јиит советский республиканың эрчимдү иштерин, будурген керектерин, советский герой-албатының тugenбес творческий ийдезин поэтически көдүрнүгилүү, политически курч көргүсүн баштапкы поэттердин бирузи болгон.

Советский  
орооныста  
мындыл улус  
барда,

Мен билерим —  
город  
бүдер,  
Мен билерим —  
сад чечектелер!

Маяковскийдин ле Кучияктың бу үлгерлерининг идейный ла творческий јуугы јакшы билдириет. Чамалды «үйгендеп» алганы — бу шүүлтө ѿмолу албатының баатыр ийде-күчин мактаган Маяковскийге сырангай јуук.

Маяковский андый үтүс керегинде бичиген:

Казбек те биске  
чаптык этсө —  
Ошкош то чачарым!  
туманда  
ол көрүнбейт.

Маяковский таштанчы ээн јерлерде «коммунаның өргөйлөри өзөрин» ажындыра юргон. Анаида ок П. Кучияк эртенги күнди юргүр шингдел, јурүмниң ичкери баатан јолын озолодо билет. Алтын-Көлгө үлгерчи мынайдада айдат:

Менинг көзим озолодо көрöt:  
Сенинг кеен жалбак сыртынгда  
јымжак јорукту керептер јуру.  
Jaрадында жаткан деремнелерде  
Jаркынду јылдыстар јарыды.

Революцияның улу поздинен П. Кучияк төрөлине, албатызына тузалу болорына үренген. Ол бойының творчествозы керегинде айдат:

Бастыра бар унимле  
Jайым Алтайды мактадым.

Бу үлгер Маяковскийдин мындый сөстөрине сырангай јуук:

Мен бойымның  
үнгүр ийдемди  
бастыразын  
Сеге бередим,  
тартыжуға көдүрилген  
класс.

Бу сөстөр классовый тартыжуда төзөлгөн, коммунистический партийностьюло откунделген советский поэзияның јаны учурын аңылдайт.

П. Кучияк, Маяковский чилеп ок, эмдиги јадын-јүрүм, советский улус керегинде куучындап тура, бойының омок санаазын, куунин ле суунгенин чыгара айдат. Оноң улам Кучияктын улгерлери ле тууылары коп сабазында публицистический ле лирический болуп угулат.

Маяковский эмдиги де бйдёги јинт алтай поэзияга жаан салтарын јетирет. Аржан Адаров «Карындажым» деген улгеринде улгер бичирип темир соккон устынг ижиле тундештирип. Кузнец уул поэтке айдат:

Сен, мен чилел, иште,  
Изүге күй, терле.

Бу состёр поэзияны Маяковский сүреен уур иш деп көргөнине сырангай јуук:

Је сбс  
кажды ла металлдан  
кату,  
Буктелбей жат —  
канайдарың оны!

«Поэзия» деген улгеринде А. Адаров поэтти агаш кезеечиле тундейт: агаш кезип, јол арчыл турган кижи чилеп, поэт јуректенг јурекке јол ачат. Поэт тегин ишчиле тунгей болгоны — Маяковскийдинг тос шуултelerининг бирузи. «Менинг ижим кажды ла ишле тунгей» деп айдып, поэт бойын «революцияның алдыртузыла, оның кычыртузыла иштеп турган ассенизатор ло суу тартаачы» деп адаган. Маяковскийдинг бу шуултезин ээчий барганы — албатының, јадын-јурумиле сырангай колбулу, общественоны кандый ла јыду немелердең арутаган јуучыл поэзия учун тартышканы болуп жат.

Маяковскийдинг поэтический эп-аргалары ла творческий ээжилери Лазарь Кокшевтинг де улгерлеринен билдирип. Маяковский бойының писательский ижин күннинг јаантайын «иштеген ижиле» тунгейлештирип: «Качанда, кайда ла јарыыр, калганчы күн түгенгенче јарыыр! База не де керек јок! Менинг ле күннинг лозунгыс андый!» Күн јерге чалып, оны јылыдат, ар-буткендик ойгозот, карағайды ла кандый ла јаман неменин јоголтот. Поэт, күн чилеп, јарып, улус ортодо јарык, јакшынак идеялар таркадат, поэзиязы ажыра ырыс ла суумзи јайат, улустың санаазын бойының јурегинин јылузыла јылыдат.

коммунистический обществоны төзбөрине чаптык эдип турган јаман кылыш-јандарла тартыжарына болужат.

Лазарь Кокышевтинг «Мен ишке браадырым» деп улгеринде Маяковскийдин шуултегерине түнгө шуултегер айдылган. Автор, Маяковский чилеп ок, кунле иш керегинде куучындажат, оны иш аайынча бойының нөктөрү деп адайт.

Эзен бе, күн! Је кандый кондың?  
Эзен бе, наым, жандый жадырын?  
Ончо улусла оромго чыгала,  
Олорло кожо ишке браадырым...

Л. Кокышев Маяковскому темежип, бойының алтай тилиле улгерлердин кеберлерин, анчадала рифмазын жарандырарга, јаныртарга кичейт. Кокышевтинг көп улгерлеринде жаңы ла сөс будун эрмеккө тенгдежет.

Маяковскийдинг улгерлерининг шүүлтегери Владимир Кучияктың да улгерлеринде бары билдириет. Оның «Јаны тура», «Саламчының жастырганы» деген улгерлеген очерктери идеиний учуры да, поэтический кебери де жаңынаң Маяковскийдинг улгерлерине јуук. Карган койчы Эркемей жаны турага киргени Маяковскийдинг улгерлеринде болотчи Иван Козырев жаны квартирага киргенин эске алышырат. Је керек жаныс ла онызында эмес. В. Кучияк Маяковскому темежип, жаңтайын жадын-јурумнең жаны керектерди, жаны улусты, олор ортодо жаны колбуларды бедреп таап, поэтически чүмдейт. В. Кучияк Туулу Алтайдагы улу жаан кубулталарды көргүзет.

Алтайда јурттар кандый јараш!  
Менинг төрөл јерим чечектейт.  
Ондо эмди бойының поэди  
Оны мактаган улгерлерин чүмдейт.  
Ондо эмди бойының эмчизи,  
Бойының учёныйлары бар.

Л. Кокышевтинг, Э. Палкиннинг, А. Адаровтың, С. Суразаковтың, В. Кучияктың, онон до ёсколбииинг улгерлеринде коммунизмге көндүккен јурумде алтай албатыда не ле жаны неме көргүзилет. Олордың улгерлери ончозы тен јакши эмес те болзо, је поэттердинг текши амадулары, революцияның улу поэдининг јолын онон ары көндүктиргени олорды бириктириет.

Клубта лекция кычырын турган уй саачы Жажнай

(Л. Кокышевтинг ўлгери), Чайковскийдик музыказын ойногон уредучи Амат (В. Кучияктынг ўлгери), Э. Палкиннинг јурт ичинде кажы ла турага толтыра «ырыс, суумы экелген» почтальоны, Ч. Чунижековтынг атту-чуулу койчызы Санару, онон до боско геройлор — бу эртенги күннинг бүгүнги улузы.

Олор ло олордынг эртенгизи керегинде анчадала жакшы С. Суразаков бойынынг «Келер өй» деген ўлгеринде айткан:

Келер өйгө  
Колхозчы иштекет.  
Малчы малдарын  
Кичееп холтодот.  
Деремне сайн  
Јаны туралар  
Келер өйө тургузылат.  
Мен, ўлгерчи,  
Отжак јурумди  
Одуп ле қалды деп  
Бодоп турадым.  
Келер јурүм —  
Ол меге баалу.  
Келер јурумди  
Кожондоп турум.

Маяковский јурумнинг ле поэзиянынг колбузын көнгиткен. Онын творчествозында сырангай ла солун темалар аайынча произведениялер чумделген. Онын учун алтай поэт бойынынг көзине корүп, бойынынг сөстөриле кенетийин талай керегинде айтканы — онызы јаны неме, онызы алтай поэзияны байыдат, оны кенидегет, онызы Маяковскийдик жакы темалар бедрежине җуук деп айдадыс.

Менинг шуултемле, Эркемен Палкиннинг «Талай» деген ўлгери — онынг поэтический произведениялерининг эң артыктарынынг бирузи. Талайды алтай поэттерден аниада изыйда кем де јурап көргүспеген.

Торко-магдыктый толкулар анданып,  
Турулип, турулип, чачылып јатты.  
Канды да жаан тындудый талай  
Кобүкле бышкырып, ушкүрип јатты.

Маяковскийден алтай поэттер јуучыл болорына, коммунистический партийнөстүкө, бастыра бойын революционный тарташуга, төрөлине, албатызына, комму-

низмге берерине үренедилер. Революцияның поэдинен үренип, олор бистинг улу төрбөлисти — «јажына јиит је-ристи», «книгиликтинг јазын» мактайдылар.

Алтай поэзияда Маяковскийдин ончо баштаганы онон арыjakшы көндүгет деп айдарга келишпейт. Маяковскийдин от-жалбышту публицистичнозы, қурч сатиразы, улгер фельетондоры алтай поэзияда бир канча уйан көндүгет. Је андый да болзо, алтай поэзияга, бистинг ороонның ла телекейдин ончо албатыларының поэзиязына чылап ок, Маяковскийдин салтары једери јылдын ла тыңыйт.

Алтай поэзия — јиит поэзия. Ол эм тургуза ийде алышат, оның канады ёзуп, тыңыйт; бу поэзияның учужы революцияның улу поэдинин — Маяковскийдин баштаган јолыла баар деп, бис иженип турубыс.

М. БОЧАРОВ

---

## КОММУНИСТИЧЕСКИЙ ПАРТИЯ

(«*Владимир Ильич Ленин*» деп поэмадан  
алган ўзүк)

Улудаң улу  
партия  
деп сости  
Jaңыдаң  
јаркыналтарга турум.  
Jaңыскан!  
Кемге ол керектү?  
Jaңыс кижиңин уни  
чыйкылдаштанд да чичке.  
Кем оны угар?  
Jук ле эмегени!  
Ол до  
базарда эмес,  
juукта болзо.  
Партия —  
ол  
чичке ле араай  
ўндерден бириккен  
ийделү јоткон.  
Пушкалардың  
адыжынан  
кулак јарылгадый,  
оноң  
оштунин  
шибеези оодылат.  
Jaңыскан болгондо,  
кижиге коомой.  
Сок jaңысканы — тубек,  
jaңыс кижи—

јуучыл да эмес,  
Күчтү ле кижи  
ого бийиркейт,  
керек дезе  
чак јокторы да —  
эку болгондо.

Је партияга  
кичу де улус  
јуулыжып бириккенде —  
башту, колго кир,  
унчукла,  
јерге јат!

Партия —  
јоткондай  
бир јудрукка туулген  
миллиондор  
сабарлу кол.

Јангыс кижи неме эмес,  
јаңыстың баазы—иоль.  
Јангыс кижи —  
ол јаан да учурлу  
болжо,

беш этаж туралы  
кодурерден болгой,  
беш сөом  
тоормошты да

кодурип болбос.  
Партия —  
ол  
бирүзи бирузине  
бек јёлбөнгөн  
миллиондор  
улустың ийини.

Бойы-бойысты  
тудуп ла кодурип,  
партияла  
стройкаларды

төнеринг јетирерис.  
Партия —  
ишмекчи класстың бел-арқазы.  
Партия —  
бистинг ижистинг очпойтөн оды.

Партия — мениң  
сок жаңыс чындык нөхорим.  
Бүгүн садучы мен,  
је эртен  
каандыктарды картидан кырарым.  
Партия дегени —  
ол  
класстың меези,  
класстың кереги.  
класстың ийдези,  
класстың магы.  
Партия ла Ленин —  
игис карындаштар,  
эне историяга  
кемизи баалу?  
Ленинистте,  
партия деп бодойдыс,  
партия дегенистте,  
Ленин деп бодойдыс.

(1924)

## УЛАЙЛА ЖУУНДАП ТУРГАНДАР

Түнди солып, таң јук ле атса,  
аайы јок жоп улус чуркуражат:  
кем глав,  
кем ком,  
кем полит,  
кем просвет јаар,  
албаты ишке таркажат.  
Турага јук ле кирип баргандা,  
чаазын керектер јаштый урулат:  
эн учурлу дегенин  
бежен кире талдан алала,  
ишчилир јуунга бачымдайт.  
Кирип келерин:  
«Мениң сурагымды уүккай не?  
Баскындағаным сүрекей удаган» —  
«Тео ло Гуконның бириүкенине

Иваныч јуундап барган».  
Јус тепкишти ћрё-тёмён базарынг.  
Ак-јарык та куунге тийер.  
База ла:  
«Час бажында келзин дешкен.  
Jaаныс јуундайт:  
Губкооператив бир шил  
чернила аларын шуужет».  
Час бажында  
качы да,  
секретарша да јок —  
ээн!  
22 јашка јетире калык-јон  
комсомолдынг јуунына јуре берген.  
Мендиј бараксан, түнди тун дебей,  
Јети кат туранынг устуне катап ла чыгат.  
«Нёкёр Иван Ваныч келди бе?» —  
«А-бе-ве-гэ-де-е-же-зе комнынг  
Јуунында туружат».  
Ачынган бойымча,  
Јолой каргышту сөстөр айдынып,  
Јуунга  
салкын кептү кире кондым.  
Је мында  
нени көрдим:  
Јарым улустар отурат.  
О, көк јарамас!  
Арткан јарымы кайда барды?  
«Кезип салган!  
Олтурген» — деп,  
кыйгырып, шакпырап турдым.  
Бу коркушту керектенг санаам чыгат.  
Је секретарьдынг  
«ш-ш» деп табылу унин угадым:  
«Олор эки јуунда катай туружат.  
Күннине јирме кире јуунда  
бис туружар учурлу.  
Оның учук үзүлерис те ѡолду!  
Каборто сыйыс мында,  
артканы дезе —  
андас».  
Журексигенингненг уйуктап болбозынг,

Эрте таң.  
Таңды утқып, мынайып санангам:  
«Ончо јуундарды  
токтодорго амадап,  
база ла бир јуун болзо кайдат!

(1922)

### ЈАҚШЫЛАШКАНЫ

Калганчы франкты ооктоп,  
автого отурдым.  
— Марсельге канча часта? —  
Париж  
бастыра бойының  
яражыла  
мени үйдежип,  
кийинимде артат.  
Айрылыштың јажы,  
коскоб кел,  
Журегимди  
сүрекей  
јымжак эдип нй!  
Москвадый јер  
јок болгон болзо,  
мен  
Парижте јадып,  
блор эдим.

(1925)

### ЈАНЫ МЫЛТЫКТАР АЛАРЫС

Јыдазында флажокту  
јаны мылтыктар аларыс!  
Адучы  
кружокторына  
кожонгдол баарыс.  
Тен  
тур!

Бир!  
Эки!  
От-  
ряд,  
и ч-  
ке-  
ри!  
Жоткон-жуу  
такып келзе —  
бис шыкап ла адып  
билер учурлу.  
Сен  
бас  
ты-  
ны-  
да!  
Чи-  
ке  
шы-  
ка!  
Черүлерин јууга ийзе  
бистинг орооныс —  
ончо јуу-согуштарда  
санитарлар  
боловыс.  
Кем-  
кем  
шыркалатса,  
бойыстың  
јериске  
Жетирип  
саларыс.  
Табыш јок кайуда  
тым базарыс,  
агаш-  
ташта јажынган  
öштүн табарыс.  
Бистинг  
улуска  
булужып берерге,  
тунни-  
тужиле

оңголоп  
келдим.  
Жыдазында флашокту  
јаны мылтыктар јалтырайт.  
Адучы  
кружокторына  
коҗонгдол барадыс.  
Тен  
тур!  
Бир!  
Эки!  
От-  
ряд,  
иң-  
ке-  
ри!

(1927)

## ЈАҚШЫ

(Позмадаң алған үзүк)

Мен  
јер-телекейди  
бастыразына  
шыдар  
эбирип келдим —  
јурұм де  
јакшы,  
јурерге де јакшы.  
Жуучыл, экпинду  
бистинг биледе  
оноң до артық.  
Ором јыландый  
тыйрыйат.  
Эки јандай  
туралар.  
Ором —  
менинг.  
Туралар —  
менинг.

Көзнөктөри  
магазиндер  
Көзнөктөрдө  
аракылар,  
Чымылдардан  
Сырлар  
Лампалар  
«Баалар  
Менинг кооперациям  
тыгыйт,  
Бистиг колыстагы  
буржуйларды  
Бичиктерлу  
Поэтический болукте  
Мен суунедим—  
республикамның  
Калың шиналар  
менинг  
автомобилимде  
менинг  
депутаттарым,  
кызыл турага

ачык  
тургулайт.  
аш-курсак;  
фрукталар.  
јука бос жажырат.  
ару јадыры.  
јаркындалат.  
јенилген».  
тыгыйт,  
јаранат.  
акча  
согот былча.  
көзнөк жанында  
улус коп.  
менинг оббом.  
ол  
менинг ижим  
ижине  
кожулып, јомёжёт.  
буркуратты —  
автомобилимде  
депутаттарым,  
кызыл турага

баргылайт јуунга.  
Менинг  
Моссоведимде  
ургулебей  
иштегер.  
Кызыл чырайлар.  
Колмылтык  
беленде.  
Менинг  
милициям  
мени  
чеберлейт.  
Оң жаны жаар  
барзын деп,  
жолды коргузет.  
Оң жаны жаар  
баргамда,  
Жакшызы сурекей.  
Үстүмде  
төнгөри --  
кок  
торко.  
Мындый жакшы  
качан да  
болбогон!  
Тоғозөктүй  
булутты  
лётчиктер ажыра учты.  
Ол  
лётчиктер менинг.  
Мен,  
агаш чылап, туруп алдым.  
Олор јууга  
баргажын,  
эрчимдү  
тартыжар.  
Газетти көрөдим:  
Венецтер<sup>1</sup> — эрденг эрлер!

---

<sup>1</sup> Венецтер эрденг эрлер! — Маяковский мында Вена городтың ишмекчилерининг 1927 јылда июль айда болгон восстание-зи керегинде айдат.

Буржуйларды  
кийинниң  
тизезиле  
тепкилейт.  
Жарғыны  
ортойдилер.  
Зер  
гут!<sup>1</sup>  
Чаазынның шылышты өткүре  
өрт  
куйет.  
Прокурорлор  
тырлажат.  
Кандай јакшы!  
Баштаны  
статьяда  
көп кезедү.  
Олор карылзын!  
Кезедедилер бе?  
                          Јакшы.  
Менинг јанымча  
полктор  
одот.  
Барабанды  
тыңғыда  
јуучылдар  
согот.  
Буттары  
бек,  
баштары  
бийик.  
Кызыл чолмондулар  
барат,  
пушкалар  
тартылат.  
Базыдымды  
маршка  
келиштирип алдым:  
слердин  
öштүгер —

---

<sup>1</sup> Зер гут (нем.) — сүрекей јакшы.

МЕ-  
НИГ  
öш-  
туум.  
Тийгилейт пе?  
                  Jakшы.  
Талкандай  
                  согорыс.  
ыш  
                  бурлап  
                  јат.  
Кейди чеберле.  
Пых-дыых,  
                  быкылдайт  
менинг фабрикаларым.  
Сен,  
                  машина,  
                  јажына токтобой—  
янгыланып,  
куркуре —  
менинг  
                  комсомолкаларыма  
бости  
                  коптоң эт.  
Јанында садта  
эзин  
                  сокты.  
Се-  
руун  
эзин-  
ле  
от-  
тим.  
Кан-  
дый  
                  јак-шы!  
Городтың ары јанында — ѡаландар.  
Жаландарда —  
                  деремнелер.  
Деремнелерде — крестьяндар,  
Сагалдары —  
                  јалмуурдый.

Орёкёндör  
отурғылайт.  
Қажызы ла сумелу.  
Қыра сурет,  
улгерлер  
чүмдейт.  
Қажы ла јуртта  
эртен турадан  
иш јузун-јуур.  
Аш үренде,  
меге  
калаш  
быкырадылар.  
Үйлар саап,  
қыра сүрүп,  
балык тудадылар.  
Бистинг республикабыс  
тыңыйт,  
јаранат.  
Оскö  
ороондор  
јүс јыл турат.  
Историязы олордын —  
божоп браат.  
Менинг  
орооным —  
јинит —  
төзö,  
санан,  
ченеш!  
Суумji юп.  
Слерге эмеш  
берелдер бе?!

Јурұм јакшы да,  
кайкамчылу да.  
Биске карыбай  
јус јаш  
јажаар керек.  
Бистинг омогыс  
јылдан јылга  
ўзуп јарангай.  
Јинит ойдинг јерин,

маска  
ла  
улгер,  
мактагар.

(1927)

## КАЗАНЬ

Эски,  
тырык  
Казань  
турат.  
«Шурум,  
бурум...» —  
сүү  
шүулайт.  
Шулу карла  
полды кирлеп,  
улус  
коридордо  
чуркуражат,  
керектү кыпты  
бедрегилеп,  
торол тилиле  
куучындажат.  
Бирузи  
јөнине јоткурип,  
кемзинген  
кирди.  
Мен уткыйдым  
јаңы нöкорди.  
Мен тилдерди  
jakshы билбезим —  
норвежскийле де,  
шведскийле де айт.  
Татар кирет:  
«Мен  
татарлап  
«Сол маршты»  
кычырайын» — дел  
айдат.

Экинчизи кирди.  
Тостойгон јаакту.  
Кармандарынаң  
нени де бедрейт.  
«Мен — мариец.  
Слердинг  
маршты

марийский  
тилле  
кычырайын» — дейт.  
Олор барага  
тышкары ууланды.  
Учинчизи  
јабыс эжикте  
олорды уткыды.  
«Слердинг марш —  
бистинг марш.  
Мен —  
чуваш,  
уксагар да,  
сурайдым,  
слердинг маршты  
чуваштап кычырадым...»  
Жылдарды мен  
чурмеш чачынаң  
туткамдый,

Туругар,  
тоозындабагар! — деп айдадым,  
«политика» деп  
эди јок сости  
бойымның колымла  
тудуп  
сыймайдым.

Уралдың тожына  
јапшынып јаткан,  
шыратубектен  
айрылбас албатылар  
культураның шибеезін  
јенип аларга  
эжиктен  
кирим алдылар.

Жантык,  
тырык  
Казань  
турат.  
«Шурум...  
бурум...»—  
*сүү*  
шуулайт.

(1928)

## КЕМ БОЛОР?

Менинг јажым јаанап клееди —  
он јети јашка једерим.  
Ол тушта кайда иштеерим,  
хандыи ишти будурерим?  
Столярлар ла плотниктер —  
сүреен керектүү ишчилер!  
Мебель эдери күч неме:  
баштал  
бис  
тоормош аладыс,  
узун ла тус досколор  
онон јарадыс.  
Ол досконы  
мынайда  
узанатан стол  
кылсайт.  
Андый ишке  
жирее  
чек кызый берген.  
Струш  
колыста —  
иш база башка:  
булдыр, будак  
жок болзын —  
оны түзеде јандап салак.  
Сары јарашиб тақпайлар  
ойноорго биске јараар!  
Је биске  
тегерик шар

керек болгондо,  
токарный станок бар —  
Жазайдыс ондо.  
Этпү буттарлу  
стол, отургушты  
бистин жажыбыс ла  
эдип туру.  
Столяр јакшы,  
Је инженер —  
торт эмей.  
Тура тудуп баарәр эдим —  
мени уретсндер.  
Кандый  
тура  
керек эди,  
андыйын  
башка  
јураар эдим.  
Эң јаан неме —  
јакшынақ туралы  
јазап,  
келиштире  
јурал алары.  
Мынызы  
алды болор —  
фасад деп адалат.  
Мыны  
ончо улус ондоор:  
бу — ванна,  
бу дезе — сад.  
План белен,  
эбиреде  
Јус иштер  
мунг кийкіге.  
Стройкадагы плахалар  
төнерінде ууланган.  
Ижи уур јерде  
анда  
машина иштейт,  
уур бел агаشتы  
такпайдый көдүрет,  
бек кирпичтерди

öрө экелет.  
Тұраның үстін талала јапқан —  
тура белен,  
jabuzы да бар.  
Jakshy тура,  
jaan тура,  
кажды да жаңынаң айқта.  
Эмди мында балдар  
әпту, jakshy жадар.  
Инженерге jakshy,  
је докторго —  
торт эмей.  
Балдар эмдең барада әдим —  
менни уретсіндер.  
Балдардың  
оорузын  
әмдейдім мен, —  
онон артық иш кайдан келетен?  
Мен Петяга келерим,  
мен Поляга келерим.  
«Jakshylar ба, балдарым!  
Слердинг кемінгер оору?  
Кандың жүргөр?  
Оорыбайт па ичтер?»  
Тилдерининг учын  
очка откуре  
менниң көсторим  
ајарып көрөр.  
«Колтугардың алдына, балдар,  
бу градусники тутсагар!»  
Сууне берген балдар  
градусник тургузадылар.  
«Слерге  
jakshy болор—  
порошокты жиゼгер,  
сүйүк эмди  
калбакла  
әмештенг ичиғер...  
Слерге  
Jадыл үйуктаар керек...  
Слерге —  
иичке компресс эдер,

ол тушта  
тойго  
јетирие  
ончо оорулар јазыла берер.  
Докторлорго јакшы,  
Је ишмекчи болорго —  
торт эмей,  
мен ишмекчи болор эдим,  
менин уретсниндер.  
Тураар!

Барыгар!

Гудок кычырат—  
 заводко улус јуулат.  
 Албаты мында — ротага шыдар,  
 Јүс эмезе эки јус.  
 Іангыс кижи ишке чылабаза —  
 омо-йомблö эдерис.  
 Бис темирди  
 кайчыла кезедис,  
 уур немени  
 кранла кодурредис,  
 паровой маска иште  
 рельсти де блонгий бүктейт.  
 Теленир кайылтадыс,  
 машиналар баштайдыс.  
 Кемис те ишти будурзе,  
 онын ижи биске керек.  
 Мен эрезин эдедим,

сен дегежин —

эрезинге винттер эдединг.  
 Бастыра иштеристи

бис

Жуунты цехке ийедис.  
 Түс тежикке,  
 болттор, киригер,  
 болуктерди  
 јуунадып,  
 жаанада  
 эдигер.  
 Анда  
 ыш,  
 мында јазырт.

бастыра  
турада  
јаан  
тал-табыш.  
Бисти  
јорукка  
ары-бери  
тартарга,  
паровоз будүп,  
 заводтон чыгат.  
Заводто јакшы.  
је трамвайда —  
торт эмей.  
Кондуктор болуп иштеер эдим —  
мени уретсиндер.  
Кондуктор  
јаантайын јорукта,  
јаан тере сумка јалмашта,  
ол кере ле тужуне  
трамвайла јоруктап јурет.  
«Jaan улус ла балдар,  
билеттер алыгар,  
билеттер јузүн-јуур,  
керектүзин талдагар,  
јажылы да,  
кызылы да,  
чангкыры да бар!»  
Бис рельстерле  
турген барадыс.  
Трамвай токтой түшкенде,  
чыгып аладыс,  
койу агаш јанында  
кунге јылынадыс.  
Кондукторго јакшы,  
је шофёр болорго —  
торт эмей.  
Шофёр болуп иштеер эдим —  
мени уретсиндер.  
Турген машина  
куркурел учат.  
Мени јакшы шофёр деп,  
улус айдыжат.

Слерге кайдаар? —  
онызың ла айтсагар.  
Рельстер јогына

анаар  
машинам апарар.  
Машина

мантап,  
күүле-

ди:  
«Жол-

донг  
кеде-  
ри!»

Шофёр бοлорго јакшы,  
Je лётчик —

торт эмей.  
Лётчик болуп баар эдим —

мени үретсиндер.

Бакка бензин урала,  
пропеллерди иштедедим.  
«Тенериге, мотор, апар,  
Јабыс јердинг ордына  
коштой күштар учкулагай».  
Jaаштанг, мёндурденг  
јалтаанбас

керек.  
Jaан эмес булутты  
эбиреде мен учтым.  
Талайларды кечире  
жеткин күштый јўредим,  
куучын-эрмек јогынан  
бийик тууны ажадым.  
«Бистинг сүреен ыраакта  
ай

ла јылдыстар.

Мотор,  
бисти сен  
јылдыстарга,

айга апар».

Лётчик болоры јакшы,  
Je матрос —

торт эмей.

Матрос болуп баар эдим —  
мени уретсинаңдер.  
Бөргүмде јараш лента,  
якорьлор —  
матроскамда.

Бу ла јайда тенгистерле  
мен јоруктагам.  
Мендий чыйракка күйүнүп,  
толку, темей анданадың,  
реяларга, мачтага  
мен јенчил чыгадым.  
Күйүндү салкын, токтоң кал,  
јаң жоткон, јоголып баар, —  
Туштук

полюсты  
ачарым,

Тундукти  
быжу табарым.  
Бичикти кычырып,  
лаптап сананзан —  
ончо иштер јакылы,  
јараганын  
талдазан!

(1928)

## АМЕРИКАНЕЦТЕР КАЙКАЖАТ

СССР-ди  
ыраак јараттан  
кемжип,  
көстөриле јин тугезе,  
сабарлар бажына туруп,  
мүүс очка откүре  
Америка корöt.

Бу кандый  
санг башка укту улус  
анда, ыраакта,  
стройкалар жöдурет?  
Кандый да бешылдыкты  
таап,

Эмди оны  
4 јылга  
бүдүрет!  
Ондыйларга  
американский кемјүле  
јууктап болбозыг.  
Олорды  
долларла да,  
акчала да мекелебайт.  
је олор  
бар-јок  
bastыра ийдезиле  
неделени чыгара  
токтом јок  
иштегилейт.  
Бу не улус?  
Олор кандый турумкай!  
Олорды ишке  
мынайда  
кем кодурген?  
Олорды  
кандый да шыйдам  
айдабайт —  
је олор  
болот дисциплинала  
бириккен!  
Мистерлер,  
иштинг тебузин слер  
акчала  
садып аларын  
откуредигер.  
Коммунарларыстын  
кичеемелининг  
слер  
төс шылтагын  
онгдол болбозыгар,  
семис мистерлер.  
Буржуйлар,  
коммунистический јаратты  
иши, аэропланда,  
вагондо бис

слердинг  
түрген буттуу,  
атту-чуулу Америкага  
їаба једижин ле  
озолоп  
иьерис.

(1929)

## КУЗНЕЦКСТРОЙ ҚЕРЕГИНДЕ ЛЕ КУЗНЕЦКТИНГ УЛУЗЫ ҚЕРЕГИНДЕ КУУЧЫН

Бы жерге бешілдүктың түркүніна  
1 000 000 вагон строительный материал  
тартылар. Мында металлургияның  
гиганты ла іустер мунг улусту город  
болов.

Куучыннан.

Төнериле булуттар  
түрген жылыхат,  
јангымырлу  
карангүй койылат.  
Эски абранның  
алдында  
ишимекчилер жадат.  
Үстүнен,  
алдынаң  
аккан сууга  
омок  
шымырт угулат:  
«Торт  
жылдың бажында  
мында болор  
город-сад!»  
Түн корголындый уур,  
жааш та  
кату деп билдириет,  
ишимекчилер балкашта  
отурып,

такпайларды  
куйдурет.  
Соокко  
эриндер  
көгөрöt.  
Je эриндер  
шымыранат:  
«Торт  
жылдың бажында  
мында  
бoler  
город-сад!»  
Чыкту  
соокко  
ишимекчилер  
корчайыжып  
отургулайт,  
сууга  
откөн  
калашты  
карангуйда  
чайнагылайт.  
Je аштаган улустың  
шымырты  
тамчылардың  
табыжын  
тундурат:  
«Торт  
жылдың бажында  
мында  
бoler  
город-сад!  
Айуларды  
жыштанг сурүп,  
мында  
иштер башталар,  
шахталарла  
јерди  
одүп,  
«Гигант»  
көмүр казар.

Буу,  
тыңыда  
куүле.  
Мында  
стройкалар  
стенедий турар.  
Бис  
камыскан оттор  
мартенде  
Сибирьди  
ярыдар.  
Биске  
јакшынак  
аш-курсак  
толо берилер.  
Байкалды ажыра чойилген  
тайга тескерилеер».  
Ишмекчининг  
шымырт-куучыны  
карангуда тыңып турат,  
онон ары  
јылыйып барып,  
јук ле  
«город-сад» дегени угулат.  
Советский  
орооныста  
мындый улус  
барда,  
мен билерим —  
город  
бүдер,  
мен билерим —  
сад чечектелер.

(1929)

## АШТЫНГ ТУЖУМИНЕ МАРШ

Бийик тужум ёскурерис —  
јерис,  
уч катап  
коп бер!

Кундулұ нокор,  
аштынг тужуми,  
бери биске кел!  
Бирден,  
экуден  
темей терлебеске —  
колхозторго,  
артельдерге,  
карындаштар,  
биригеер.  
Бистинг јерис сүреен јакшы,  
коомой деп кем айдар.  
Је арыш саларга  
оны ажындыра  
суруп алалдар.  
Ачаналу јылдарда  
тиштерис тарсылдаپ јатканча,  
карғышту  
трехполканы<sup>1</sup>  
јок эдинп чачалы.  
Каршучыга  
бажыла  
öлüm белетейдибис.  
Јалаңдарданг  
кулакты ла  
чöп öлоңди ќок эдедибис.  
Складтар ичин јуунадарыс.  
Калас јерге  
тракторлор  
јаашка  
татабазын деп,  
ончобыс каруулу болор.  
Омок эзинге  
соктырып,  
јалаңдар  
науқаны öдör.  
Агроном,  
бисле наýлажып,

---

<sup>1</sup> Трехполка (трехполье) — јалаң ижиннег сонгдол калтан эп-сумези; азыйда қыраны уч јалаңта бöлийле, олордынг кажызын ла озо баштап јадаган ашла, ононг јылдам ашла урендейтедер, учинчи јылда дезе парга артызатандар.

колың бер,  
нөкөр!  
Оны  
коомой кичеерин  
јерис  
куунзебейт —  
озочыл иш-јорукка,  
комсомол, сен белетен.  
Јокту јуртла  
айрылыжып,  
јокту кижи, турzan!  
Америкала  
акалажып,  
СССР, барзан!  
Бийик тужум ёскурерис —  
јерис.  
уч катап  
көп бер!  
Кундулу нөкөр,  
аштың тужуми,  
бери биске кел!

(1929)

## СОВЕТСКИЙ ПАСПОРТ КЕРЕГИНДЕ ҮЛГЕР

Мен бюрократизмди  
бörдүй  
кемирер эдим.  
Кере бичикке  
бир де кундуу  
jetirbezim.  
Кандый ла чаазын  
эдүкөрмөссо  
тайылзын.  
Je мыны...  
Купе ле каюталардың  
узун  
сыныла

жалкандык  
чиновник  
браатканын корёдим.  
Паспорттор  
табыштырадылар,  
мен де  
бойымның  
кызыл кадарлу  
бичигимди бередим.  
Кезик паспортторо —  
оосто күлүмji.  
Оокөлорин —  
тукуринг ийгедий аярадылар.  
Темдектезе,  
англичандардың  
паспортын,  
куунзегениң көргүзил,  
аладылар.  
Жедеген кижины  
көстөриле јип,  
чылазыны јок  
бажырып туралар,  
американецтинг  
кере бичигин  
сыйга бодоп,  
чебер алгылайт.  
Поляктыыы јаар —  
неме ондобой  
коргүлейт.  
Поляктыыы јаар —  
көстөринн тостойтот,  
Тенепинен улам  
алаң жайкаждат —  
бу кайдан,  
кандый-андый  
географический солундар? — деп турат.  
Кандый да  
куун-саназын коргуопей,  
алгыйдый бажын  
анаар  
бурыбай,

датчандардын,  
јузун-јуур шведтердинг  
паспортын  
кылчас та этпей,  
алгылайт.

Сурекей изу  
отко  
ортодип алгандый,

господин  
оозын кенейте тыртайтат.

Онызы  
господин чиновник  
менин

кызыл кадарлу  
паспортымды алат.

Оны  
бомба ла  
ёжко  
бодоп,

эки министү  
бритвадый алат.

Жирме чылду,  
узуны эки метр  
јыланга бодоп,  
онон  
јалтанат.

Носильщиктин  
костори  
типилдей берди,  
кожыгарды  
тепинге де апарар.

Жандарм  
сыщик јаар  
суракту көрди,  
сыщик дезе  
жандарм јаар.

Маска-серпту  
советский паспорт  
колымда болгоны учун  
эмди  
жандармдар  
мени канайда макатыл

токлоктол,  
торт сандаар эди.  
Мен бюрократизмди  
борудий  
кемирер эдим.  
Кере бичикке  
бир де кундуу  
jetirbezim.  
Кандый ла чаазын  
эду-кормоско  
тайылзыи.  
Де мыны.  
Мен  
штанымнынг  
элбек карманынан  
эг ле баалу  
немедий оны аладым.  
Кычырыгар,  
куйүннегер,  
мен  
Совет Союзтынг  
гражданини!

(1929)

---

## БАЖАЛЫКТАР

|   |    |
|---|----|
| Маяковский ле алтай поэзия                                  | 3  |
| Коммунистический партия                                     | 12 |
| Улай ла јуундап тургандар                                   | 14 |
| Jakшылашканы  | 16 |
| Янгы мылтыктар аларыс                                       | —  |
| Jakши   | 18 |
| Казань  | 24 |
| Кем болор?  | 26 |
| Американецтер кайкаждат                                     | 32 |
| Кузнецкстрой керегинде ле Кузнецктин улузы керегинде куучын | 34 |
| Аштын түжумине марш   | 36 |
| Советский паспорт керегинде үлгер                           | 38 |

---

## *КЫЧЫРААЧЫЛАРГА*

Туулу Алтайдың бичиктер чыгарар издаельствозы јуукта јербайының авторлорының мындый бичиктерин кепке базып чыгарып жат:

„Алтайдың тууларында“, 12-чи №-лу альманах (алтай тилле).

**Ш. ШАТИНОВ.** „Оскон јерим“ (улгерлер, алтай тилле).

**Г. КОНДАКОВ.** „Орлиный край“ (улгерлер, орус тилле).

**А. ЕРЕДЕЕВ,** „Ады јок чечектер“ (куучындар, алтай тилле).

*Бу бичиктерди бичиктер садар магазиндерден ле јурттардагы потребительский кооперацийның магазиндеринен садып алыгар.*

*ВЛ. МАЯКОВСКИЙ*

*Я —  
гражданин  
Советского  
Союза*

На алтайском языке

Редактор *Н. М. Тодошева*

Художественный редактор *Н. И. Митрофанов*

Технический редактор *М. И. Техников*

Корректоры *А. М. Борбусев* и *М. Ч. Алтайчинов*

Сдано в набор 7/VI 1963 г. Подписано в печать 24/VI 1963 г.  
Бумага 84×108<sup>1/32</sup>. Физ. п. л. 1,31. Усл. п. л. 2,148. (Уч.-изд. л. 2,36).  
Заказ № 2383. Тираж 1000 экз. Цена 12 коп.

---

Горно-Алтайское книжное издательство,  
г. Горно-Алтайск, проспект Коммунистический, 44.

Типография № 15, г. Горно-Алтайск,  
проспект Коммунистический, 25.



Баазы 12 акча

834

Горно-Алтайск  
1963